



БАНК ЭСЕПТЕРИН АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ ТУУРАЛУУ КЕЛИШИМ (улуттук жана чет өлкөлүк валюталар жеке жактар үчүн)

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (для физических лиц в национальной и иностранной валютах)

БАНК ЭСЕПТЕРИН АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ ТУУРАЛУУ КЕЛИШИМ (улуттук жана чет өлкөлүк валюталар жеке жактар үчүн)

_____ -жылдын № _____
_____ шаары

Банк:

“KEREMET BANK” ААК, _____ ишеним каттын негизинде аракеттенүүчү, _____ ААК филиалынын директорунун милдетин аткаруучу– _____ биринчи тараптан, жана **«Кардар»:**

_____, паспорттун сериясы _____ жылы _____ тарабынан берилген, экинчи тараптан, чогуу аталышы «Тараптар» деп аталып, төмөнкүдөй Келишим түзүштү:

1. Келишимдин предмети

1.1. Ушул Келишимдин предмети Тараптардын ортосунда Кардардын улуттук жана чет өлкөлүк валюталардагы банк(-тар) эсебин(-терин) ачуу жана жүргүзүү боюнча мамилелерди түзүү болуп саналат. Банк (-тар) эсебин (-терин) (мындан ары – банк эсеби) ачуу кардардын валюта түрү көрсөтүлгөн арызынын негизинде жүзөгө ашырылат.

1.2. Ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү

Банктын Башкармалыгы бекиткен жана Банктын www.keremet.kg веб-сайтында Интернет тармагында жарыяланган «Керемет Банк» ААКда Банк эсептерин ачуу жана жүргүзүү эрежелери (мындан ары – Банк эсептеринин эрежелери) жана «Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери (мындан ары – Төлөм карталарынын эрежелери) болуп саналат (мында ары - чогуу Эрежелер деп аталышат).

1.3. Ушул Келишимдин алкагында Кардарга

Эрежелерде алдын-ала каралган шарттарда эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча жана банктык төлөм карталарын чыгаруу, тейлөө боюнча кызматтар көрсөтүлөт.

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (для физических лиц в национальной и иностранной валютах)

№ _____ от _____ г.
г. _____

«Банк»:

ОАО «Керемет Банк», в лице _____ филиала _____, действующего/ей на основании доверенности № _____, с одной стороны, и

«Клиент»:

_____, паспорт серии _____ номер _____ выдан _____ от _____ года, с другой стороны, при

совместном упоминании именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является установление между Сторонами отношений по открытию и ведению банковского(-их) счета(-ов) Клиента в национальной и иностранной валютах. Открытие банковского(-их) счета(-ов) (далее - банковский счет) осуществляется Банком на основании соответствующих заявлений Клиента с указанием валюты.

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила открытия и ведения банковских счетов в ОАО «Керемет Банк» (далее - Правила банковских счетов) и Правила получения и использования банковских платежных карт ОАО «Керемет Банк» (далее - Правила платежных карт), утвержденные Правлением Банка и опубликованные в сети Интернет на веб-сайте Банка www.keremetbank.kg (далее совместно именуемые - Правила).

1.3. В рамках настоящего Договора Клиенту предоставляются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и по выпуску, обслуживанию банковских платежных карт на условиях, предусмотренных Правилами

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери 2.1. Банк милдеттенет: 2.1.1. Кардарды тейлөөнү Кыргыз Республикасынын (мындан ары – КР) мыйзамдарына, КР Улуттук банкынын ченемдик-укуктук актыларына (мындан ары – КРУБ), Эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык жүргүзүүгө. 2.1.2. Кардардын пайдасына түшүүчү акча каражаттарын кабыл алууга. 2.1.3. Кардардын банк эсеби боюнча, анын ичинде, Кардардын банк эсебине жана/же банк эсебинен акча каражаттарын түшүрүү жана чыгаруу операцияларын жүзөгө ашыруу боюнча тескемелерин аткарууга. 2.1.4. Кардардын банк эсебиндеги акча каражаттарынын сакталгандыгын камсыздоого. 2.1.5. КРнын иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык, банк эсебинин, банк эсеби боюнча операциялардын жана Кардар жөнүндө маалыматтардын жашыруундугун камсыздоого. 2.1.6. Операцияларды жасоосуна жараша, операция жүргүзүү учурунан 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбей, же Кардардын суроо-талабы боюнча Кардарга банк эсеби боюнча көчүрмөлөрдү жана аларга тиркемелерди берүүгө. 2.1.7. Банк операцияларын жүргүзүүдө тапшырма/тескемедеги жана банк карточкасында банк эсеби боюнча тескөөчүлөрдүн колдорунун үлгүлөрүн салыштыруу жолу менен Кардарды таануу жүргүзүүгө. 2.1. Банк укуктуу: 2.2.1. Кардардын ишмердүүлүгүнө тийиштүү болгон, алардын негизинде операция (келишим) жүзөгө ашырылуучу каалаган маалыматты жана документтерди (контракттардын, келишимдердин, макулдашуулардын ж.б.у.с. түпнускаларын, же алардын тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн) суроого. 2.2.2. КРнын мыйзамдарында алдын-ала каралган учурларда Кардардын операцияларын (келишимдерин) /акча каражаттарын жүргүзүүнү бир тараптуу токтотууга/тондурууга. 2.2.3. Ушул Келишимди Эрежелерде алдын-ала каралган учурларда, мерчемделип жаткан банк эсебин жабууга чейин бир календарлык ай ичинде Кардарга алдын-ала билдирүү шартында бир тараптуу бузууга. 2.3. Кардар милдеттенет: 2.3.1. Банк эсебине акча каражаттары жаңылыш түшүрүлгөн учурда, туура эмес жүргүзүлгөн операция жөнүндө Банкка билдирүүгө. Кардардын банк эсебинде жаңылыш	2. Права и обязанности Сторон 2.1. Банк обязуется: 2.1.1. Производить обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (далее - КР), нормативными правовыми актами Национального банка КР (далее - НБКР), Правилами и настоящим Договором. 2.1.2. Принимать денежные средства, поступающие в пользу Клиента. 2.1.3. Выполнять распоряжения Клиента по банковскому счету, в том числе, по осуществлению операций по зачислению и списанию денежных средств с банковского счета и/или на банковский счет Клиента. 2.1.4. Обеспечить сохранность денежных средств Клиента на банковском счете. 2.1.5. Обеспечить тайну банковского счета, операций по банковскому счету и сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством КР. 2.1.6. Выдавать Клиенту выписки по банковскому счету и приложения к ним по мере совершения операций, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента проведения операции или запроса Клиента. 2.1.7. Проводить идентификацию Клиента при проведении банковских операций путем сравнения подписей распорядителей по банковскому счету в поручении/распоряжении и банковской карточке образцов подписей. 2.1. Банк вправе: 2.2.1. Запрашивать любую информацию и документы, касающиеся деятельности Клиента, на основании которых осуществляется операция (оригиналы контрактов, договоров, соглашений и т.д., или заверенные надлежащим образом их копии). 2.2.2. Приостановить/заморозить в одностороннем порядке проведение операции/денежные средства Клиента в случаях, предусмотренных законодательством КР. 2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в предусмотренных Правилами случаях, при условии предварительного уведомления Клиента за один календарный месяц до планируемого закрытия банковского счета. 2.3. Клиент обязуется: 2.3.1. Сообщать Банку, в случае ошибочного зачисления денежных средств на банковский счет, о неправильно произведенной операции. В случае отсутствия на банковском счете
--	--

түшүрүлгөн сумманы Банктын чыгаруусу үчүн жетиштүү акча каражаттары жок болгон учурда, Банктын билдирүүсүн алган учурдан тартып 3 (үч) банк күнүнөн кечиктирбей жаңылыш түшүрүлгөн акча каражаттарын кайтарып берүүгө.

2.3.2. Банк эсебин Кардардын коммерциялык же башка ошол өңдүү ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруусу менен байланышкан эсептешүүлөрдү жүргүзүү максатында колдонбоого.

2.3.3. Банк эсеби боюнча операцияларды, анын ичинде төлөм карталарынын жардамы менен, террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (жууганга) каршы туруу боюнча мыйзамдардын жана Эрежелердин талаптарына ылайык жүзөгө ашырууга.

2.3.4. Жүргүзүлүп жаткан операциялар боюнча тастыктоочу документтерди Банктын суроо-талабы боюнча Банк аныктаган мөөнөттөрдө берүүгө.

2.3.5. Кардардын жана (же) бенефициардык ээсинин анкеталарында көрсөтүлгөн маалыматтар жаңыртылган учурда маалыматты жана документтердин көчүрмөлөрүн токтоосуз берүүгө.

2.4. Кардар укуктуу:

2.4.1. Банк эсебин жүргүзүү боюнча Банкка тапшырма берүүгө, төлөм документтеринин тагдыры жөнүндө Банкка суроо-талап жөнөтүүгө, көчүрмөлөрдүн жана аларга тиркемелердин дубликаттарын суроого.

2.4.2. Банктын Кардардын тапшырмаларын тийиштүү аткарбоосу жөнүндө аларды Банкка бергенден 5 (беш) жумуш күнүнөн кийин Банкка дооматтарды коюуга.

3. Талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби

3.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткарууда келип чыгуусу мүмкүн болгон талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди, Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга умтулушат.

3.2. Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынбаган ар кандай талаш-тартыштар менен пикир келишпестиктер, КР мыйзамдарына ылайык сот органдары тарабынан чечилет.

4. Башка шарттар

4.1. Кардардын банк эсебинде турган акча каражаттарына пайыздарды, Банктын Тарифтеринде аныкталган учурларда Банк эсептейт жана төлөп берет.

4.2. Ушул Келишим аныкталбаган мөөнөткө түзүлдү жана түзүлгөн учурдан тартып күчүнө кирет. Ушул Келишимдин шарттары Кардар

Клиента денежных средств, достаточных для списания ошибочно зачисленной суммы Банком вернуть ошибочно зачисленные денежные средства не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления Банка.

2.3.2. Не использовать Банковский счет в целях осуществления расчетов, связанных с осуществлением Клиентом коммерческой или иной подобной деятельности.

2.3.3. Осуществлять операции по банковскому счету, в том числе посредством платежных карт, в соответствии с требованиями законодательства по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и Правил.

2.3.4. Предоставлять подтверждающие документы по проводимым операциям по запросу Банка в установленные Банком сроки.

2.3.5. Незамедлительно предоставлять информацию и копии документов в случае обновления сведений, указанных в анкетах Клиента и (или) бенефициарного владельца.

2.4. Клиент вправе:

2.4.1. Давать Банку поручения по ведению банковского счета, направлять в Банк запросы о судьбе платежных документов, запрашивать дубликаты выписок и приложений к ним.

2.4.2. Предъявлять претензии Банку о ненадлежащем исполнении Банком поручений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после их передачи Банку.

3. Порядок разрешения споров

3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

3.2. Любые споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы путем переговоров между Сторонами, разрешаются судебными органами в соответствии с законодательством КР.

4. Прочие условия

4.1. Проценты на денежные средства Клиента, находящиеся на его банковском счете начисляются и выплачиваются Банком в случаях и размерах, установленных Тарифами Банка.

4.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с

Банктан ачкан бардык банк эсептерине таркалат.

4.3. Келишим, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон, ар бир тарап үчүн бирден каралган, кыргыз жана орус тилдеринде 2 (эки) нускада түзүлгөн.

4.4. Ушул Келишимде алдын-ала каралбаган башка маселенин баарында, Тараптар Эрежелерди жана КРнын иштеп жаткан мыйзамдарын жетекчиликке алышат.

5.Тараптардын даректер жана реквизиттери

«Банк» «Керемет Банк» ААК _____	«Кардар» Аты-жөнү: _____
Дареги: _____	Дареги: _____
Кызматы: _____	ИНН: _____
Аракеттенүү негизи: _____	
Аты-жөнү: _____	
ИНН: _____	_____ /Ф.И.О. /
_____ /Ф.И.О./	_____ /подпись/
_____ /подпись/	_____

Ушуну менен «Керемет Банк» ААКда банк эсептерин ачуу жана жүргүзүү эрежелери жана «Керемет Банк» ААКнын банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери менен таанышканымды жана андагы шарттар менен макул экендигимди тастыктайм.

момента заключения. Условия настоящего Договора распространяются на все банковские счета, открытые Клиентом в Банке.

4.3. Настоящий договор составлен на кыргызском и русском языках в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

4.4. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться Правилами и действующим законодательством КР.

5.Адреса и реквизиты Сторон

«Банк» ОАО «Керемет Банк» _____	«Клиент» ФИО: _____
Адрес: _____	Адрес: _____
Должность: _____	ИНН: _____
Действует на основании доверенности: № _____	
ИНН: _____	_____ /Ф.И.О. /
_____ /Ф.И.О./	_____ /подпись/
_____ /подпись/	_____

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами открытия и ведения банковских счетов в ОАО «Керемет Банк» и Правилами получения и использования банковских платежных карт ОАО «Керемет Банк»

Кардардын колу _____ Күнү: «_____» _____ 20__ -ж.	Подпись Клиента _____ Дата: «_____» _____ 20__ г.
--	--